

КБИР.
2024-22

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ
А.А. АЛТМЫШБАЕВ АТЫНДАГЫ ФИЛОСОФИЯ ИНСТИТУТУ

Ж. БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ
КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ

ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШИ Д.09.22.657

Кол жазма укугунда
УДК: 85.14 (575.2) (043)

Асилбекова Венера Мамановна

КЫРГЫЗ ЖИВОПИСИНДЕГИ “ЖАҢЫ ТОЛКУН” МАДАНИЯТТЫН
КУБУЛУШУ КАТАРЫ

24.00.01 – маданияттын теориясы жана тарыхы

Маданият таануунун кандидаты окумуштуулук даражасын
изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын

АВТОРЕФЕРАТЫ

БИШКЕК – 2023

Диссертациялык иш Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын А.А.Алтынбаев атындагы Философия институтунда аткарылган.

Илимий жетекчи: Сарниева Калбубу Сарниева философия илимдеринин доктору, КР УИАнын А.А. Алтынбаев атындагы Философия институтуну КР УИАнын Арадактуу академиги А. Нарынбаев атындагы Философия жана илимдин методологиясы кафедрасынын башчысы.

Расмий оппоненттер: Прыткова Людмила Александровна маданият таануунун доктору, Т.Садыков атындагы Улуттук корком сүрөт академиясынын Гуманитардык илимдер кафедрасынын профессору.

Садыкова Гулзат Эркинбаевна маданият таануунун кандидаты, И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин Гуманитардык жана социалдык илимдер кафедрасынын доценти.

Жетектоочу мекеме: И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Философия жана гуманитардык дисциплиналар кафедрасы. Дареги: 72 00 33, Бишкек ш., Саманчин көчөсү 10.

Диссертациялык иш 2023-жылы 27-октябрда saat 13:00до Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын А.А.Алтынбаев атындагы Философия институтуна жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине караштуу философия илимдери боюнча докторлук (кандидаттык), маданият таануу жана искусство таануу боюнча кандидаттык диссертацияларды коргоо чүүн түзүлгөн Д 09.22.657 диссертациялык көңөштүү жынында корголот. Дареги: 720071, Бишкек ш., Чүй проспекти, 265-а. Диссертациянын коргоосунун zoom-webinar дан онлайн трансляциялоонун идентификациялык коду <https://vc.vak.kg/b/092-dwpl-tpx-yjg>

Диссертация менен КР УИАнын Борбордук илимий китепканасынан (720071, Бишкек ш., Чүй проспекти, 265-а), Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин илимий китепканасынан (720033, Бишкек ш., Фрунзе көчөсү, 547) жана КРнын Президентине караштуу УАКнын (<http://vak.kg/>), <https://vc.vak.kg/b/092-dwpl-tpx-yjg> сайтынан таанышууга болот.

Автореферат 2023-жылдан 21- сентябрда таркатылган.

Диссертациялык көңөштүү окумуштуу катчысы, философия илимдеринин кандидаты, доцент

З.А. Алымкулов

ИШТИН ЖАЛПЫ МУНОЗДОМОСУ

Диссертацийнын темасынын актуалдуулугу. Азыркы учурда укмуштуудай төздөк менен озгоруп жаткан аксиосфера откон кылымда пайды болгон модернидик жана кийинки постмодерндуулукту бир тоо артка чегинги. Натыяжада, бейне искусствоу "Жаңы этиканын" концептосунда "трансмодерн" жана "метамодерн" терминдери менен жаңыларын жатат. Бүгүнкү күнде бул процесстерге жооп кайтаруу үчүн кыргыз сүрөт искусствоосунда ишкенин бу тоо элек, а түгүл башталы элек көйгөйлөр көп. Биз мына ушуларды алып чыгууга тийиншиз. Ошондуктан кыргыз корком маданияттын живописиндең классикалардан баштап, постмодернге чейинки эволюциясындагы бағыттардын озгочолуғун эске алып, заманбап искусствоонун бүгүнкү абалын изилдео актуалдуу.

Маданият таануу илиминин кыргыз сүрөт искусствоосундагы живописти изилдеодо алып улуттук озгочолуғу бар тарыхын, онуттуу жолу, ошондой эле бул процесстеги мыйзам ченемдүүлүктөрүн чогуу карап чыгуу керек. XX кылымдын аяк ченинде, XXI кылымдын башындагы социалдык-маданий кайра куруулардын шартында кыргыз живописи жаңы тенденциялар менен байыган. Кыргыз живописинин эң мыкты чыгармаларында бир жагынан, элдин тарыхы менен маданиятынын катмарлары, экинчи жагынан, орус, советтик жана дүйнөлүк живопистин заманбап корком ыкмалары калыпка салынган.

Кыргыз сүрөтчүлору Батыштын заманбап искусствоосунун эстетикалык жана искусство теориялары, тенденциялары менен бег келин, маданий революциянын бағыттарына активдүү көшүлдү. Так айтканда, тарыхай себептерден улам модернизмди дээрлик билбegen Кыргызстан дароо постмодернстигик мейкиндикик тартылды. Бул шарт заманбап искусство тарыхында корком биринчелердин жана чыгармачыл тоннордун жаралынына алып келип, бул илимий изилдообуз кароого алган "Жаңы толкун" деген ат менен белгилүү болду.

Дүйнөлүк корком процес дайыма кыймылда. Улуттартын оз ара карым-катиштары коомдогу онүгүүлордун эринч-аркагы менен жаңыларын, алгылыктуу табылгалары менен биюуда. Анын коопорбостуругү, улам татаалыгынын миңзүй да ушунда жатат. Кыргыз сүрөт искусствоосунун ички кыймылдарынын диалектикасына серен салганибызда, бир жагынан, искусствоонун кыймылдаткычы контогон постмодернстигик идеялардын келишине түрткү болуп чыкса, экинчи жагынан алганда, идеяны программалоо жана трансляциялоо бул ой-пикирлердин көп кырдуу болушуна да алып келет. Ошого байланыштуу бул диссертациялык илимий изилдео искусствоодогу метафоризация (семантикалык маани мазмундук коломун көзөйтүү) жана симулляция (бир нерсенин жалган билдиригүр же сүрөттөшүү) процесстерин карап чыгуу менен танданды.

Диссертациянын темасынын приоритеттүү илмий багыттары. Ири илмий программалар (долбоорлор), билим берүү жана илмий мекемелер тарабынан жүргүзүлүүчү негизги илмий-изилдөө иштери менен болгон байланышы, А.А. Алтышбаев атындагы Философия институтунун тематикалык пландарына туура келип аткарылды.

Диссертациялык иштин максаты. Илмий иштин максаты – маданият таануу илминин негизинде кыргыз сүрөт искуствосунун өнүгүү тарыхын карап чыгуу менен “Жаңы толкун” кыймылтынын калыптанышын, ошондой эле Кыргызстандагы постмодернисттик живопись картиналарындағы улуттук өзгөчөлүктүү, анын маани-маңызын, көркөм образ жана каражаттарын, ыкмаларын кыргыз сүрөт искуствосунун фактыларында изилдөө.

Изилдөөнүн милдеттери. Жогоруда коюлган максатты ишке ашыруу үчүн төмөндөгү милдеттер коюлду:

1. Сүрөт искуствосунун байыртадан башталган тарыхый өнүгүү жолуна байланыштуу адабияттарга сереп жүргүзүү;
2. Кыргыздардын сүрөт искуствосунун этногенезисин жана өнүгүшүнүн тарыхый ебөлгөлөрүн иликтоо;
3. Көркөм маданияттагы сүрөт искуствосун изилдөөнүн методологиясы жана живопистин өнүгүү динамикасын карап чыгуу;
4. Кыргызстандагы маданий мурастардын өзгөчөлүгүн иликтоо жана профессионалдык сүрөт искуствосунун калыптанышындагы колдонгон методдорду аныктоо;
5. Кыргыз живописиндеги “Жаңы толкун” тобунун пайда болушундагы жана калыптанусундагы факторлору аныктоо;
6. Эгемендүүлүктүүн искуствого тийгизген таасирин жана учурдагы абалын белгилөө.

Иштин илмий жаңылыгы. Диссертация тарыхый-маданий сенсациялык кубулуш катары каралып жаткан “Жаңы толкундун” улуттук көркөм маданияттагы оригиналдуулугунун көйгөйүнө арналган бириңчи культурологиялык изилдөө болуп саналат. Маданияттын интегралдык системасында сүрөт искуствосунун принциптерин, кубулуштарынын өнүгүү ыраатын, детерминанттарын жана мыйзам ченемдерин аныктоого комплекстүү мамиле кылуу илмий иштин жаңылыгы болуп эсептелет. Тактап айтканда:

- тарыхый эволюциядагы кыргыздардын сүрөт искуствосунун этногенезисин жана өнүгүшүнүн ебөлгөлөрү иликтенди;
- Кыргызстандагы маданий мурастарынын жана көркөм өнөрдүн өзгөчөлүктөрү, совет доорундагы профессионалдык көркөм-сүрөт искуствосу менен айкалышуусунун артыкчылыктары корсөтүлдү;
- “Жаңы толкундун” пайда болушундагы салттуу жана авангарддык агымдардын айкалышы аныкталды;

– искустводогу креативдүүлүктүн ишке ашуусуна жана өнөрдүн бул түрүнүн мындан аркы келечегине эгемендүүлүктүн тийгизген таасири белгилендиди.

Алынган жыйынтыктардын теориялык жана практикалык маанилүүлүгү. Диссертациянын теориялык жоболорун көркөм сүрөт искуствосундагы “Жаңы толкун” постмодернизм багыттын мындан аркы изилдөөдө, алардын өзгөчөлүгүн терең түшүнүүдө жана өнүгүшүнүн негизги багыттарын аныктоодо, рухий баалуулуктардын ырааттуулугун ачып көрсөтүүдө көнцири колдонууга болот.

Изилдөөдөгү чыгарылган жоболор, натыйжалар кыргыз живописинин өнүгүшүндөгү бир катар актуалдуу маданий проблемаларды андан ары өнүктүрүүдө гана колдонулбастан, азыркы сүрөтчүлөрдүн практикалык ишмердүүлүгүне да жардам бере алат деп эсептейбиз. Учурдагы Кыргызстандын көркөм маданияттынын эволюциясы, элдин руханий турмушун өткөнкү жана келечектеги прогноздору. Диссертациянын материалы Кыргыз Республикасынын жана КМШ өлкөлөрүнүн жогорку окуу жайларында, айрыкча Кыргызстандын көркөм өнөрүнүн тарыхы, эстетика, маданият жана искуство таануу, маданият жана искуство тарыхы боюнча лекцияларды жана атайын курсарды окуу үчүн пайдаланышы мүмкүн.

Коргоого сунуш кылышынан негизги жоболор:

1. Сүрөт искуствосу – бул көп кылымдык өнөр катары маданияттын руханий жана материалдык баалуулуктарынын бир бөлүгү. Дүйнөлүк адабияттарга сереп салуу менен, модерн жана постмодерн багыттарынын кыргыз живописине тийгизген таасирин көрө алабыз.

2. Сүрөт искуствосу бүтүн динамикалык система катары озун тийиштүү жалпылыктарды камтып, анын элементтери ар дайым диалектикалык аракеттениүүдө болот. Ошол эле учурда живопись сүрөт искуствосунун спецификалык түрү катары ез алдынчалуулукка ээ жана өнүгүү өзгөчөлүктөрү бар.

3. Кыргыз сүрөт искуствосундагы тарыхый баскычтарын камтыган Байыркы жана Орто кылым көркөм маданияттындагы ебөлгөлөр – кыргыз элинин руханий байлыгы жана маданий мурастарынын генезиси. Кенеш доорунда кыргыз сүрөт искуствосунун бардык тармактары интенсивдүү өнүккөн. Социалистик реализм советтик идеологиянын негизинде профессионалдык сүрөт искуствосуна таасирин тийгизген метод болгон.

4. Кыргыз живописинде “Жаңы толкундун” пайда болушу, бириңиден, коомдогу маданий өзгөрүүлөргө жана социалдык-тарыхый абалга көз каранды, экинчиден, алардын чыгармачылыгынын жаңылыгы дүйнө жүзүнө көнцири таралган постмодернисттик идеаны колдонуу болгон.

5. “Жаңы толкун” живопись сүрөтчүлөрүнүн чыгармачылык маңызы – түбөлүктүү адам жана аалам сыйктуу темалар, адеп-ахлак көйгөйлөрү, элдик

баатырлар жана салт-санаалар чагылдырылган концептуалдык живопись картиналар. (Ж.Жакыпов, Т.Огобаев, Э.Токтапиев, Э.Салиев, Т.Курманов.)

6. Эгемендүүлүк мэзгилдеги корком маданиятта профессионализм менен коммерциацияшку маселелери, учурдагы урбанизациянын натыйжасында техниканын жаңы түрлөрүнүн пайда болушу, заманбап корком онор искусство башка формаларда онүгүп, перформанс, инсталляция, колаж, сайнс-арт ж.б. контогон корком багыттар калыптанууда. Булар кураторлордун жана арт-менеджерлердин пайда болушуна шарт түзот.

Изилдоонүү жыйынтыктарынын аprobацияланышы.

Диссертациянын негизги жоболорунун мазмуну бир катар илмий журналдарда аprobацияланыды: «Кыргыз этностил жашообузда жана маданияттыбызды», макала, авторлош, филос. и. д., проф. К.С. Сариева (Известия, №5. 144 бет. 2019); Наука и культура «Комплекс петроглифов Саймалы-Таш – уникальный памятник искусства мирового значения» (Россия, Иваново, №б (50) с – 100, М., 2020); филос. и. док. Т. Аскаровго ариалган конференция, макала «Кыргыз элинин маданиятындагы түстордун мааниси жана колдонулушу», (Вестник БГУ, № 3. Б., 2020. с - 156-160.); макала «Живопись кыргызских художников в период перестройки» Вестник науки и образования. (РИНЦ 2021. № 6, с - 90-96.); Тарых жана маданият (эл аралык конференция). "Stylistic differences between the petroglyphs of Saimaly-tash" International Conference on History and Culture. (АКШ Бостон. 17.03.2021 Диплом.); журнал АКШ УАК «Кыргыз сүрөт искусство менен салттуу музыканын байланыштары» (№ 4/ II болук, -Б., 2021); «Кыргыз маданиятындагы неофольклоризм кубулушу», макала – авторлош филос.. док. проф. К.С. Сариева, (-Б., 2022.); XI Эл аралык илмий-практикалык конференциянын темасы «Искусство и художественное образование в контексте межкультурного взаимодействия», макала – авторлош филос. и. док. проф. К.С. Сариева, "Изобразительное искусство, как средство духовно-нравственного воспитания", (Казань, 22.10.2022.); «Илим – мамлекеттик тилде» илмий-практикалык конференция, баяндама: "Сүрөт искусство-сундагы мамлекеттик тилди колдонуунуи маселелери"; Наука и новые технологии, «Кыргыз сүрөт искусство-сундагы жаңы толкуу» (№ 12. Б., 2022); «Живопистеги түс таануу» (мамлекеттик гриф, № 1162/1, китеп, нускасы 200, 2023-жыл); Научный аспект, №1-2023, Самара: с – 304. «Народное декоративно-прикладное искусство, как средство духовно-нравственного воспитания»; Научный аспект, №2 - 2023 – Самара: с – 304. «Особенности художественно-эстетической культуры кыргызов в период династии Караканидов»; Наука и новые технологии, Кыргыз корком сүрөт искусство эгемендүүлүк жана паламдашуу шартында (№5. 2023.).

Диссертациянын структурасы жана колому изилдоонүү максаттары жана милдеттерине туура келет. Диссертация киришүүден, уч бантан, алты

параграфтан, корутундудан, колдонулган адабияттардын тизмесинен жана тиркемеден турат – 184 бет.

ДИССЕРТАЦИЯНЫН НЕГИЗГИ МАЗМУУНУ

Киришүү болумундо изилдоо темасынын актуалдуулугу, максат-милдеттери, изилдоонүү илмий жаңылыгы, теориялык жана практикалык маанилүүлүгү, коргоого коюлган негизги жоболор, аprobация, материалдардын жарыяланышы, издеңүүчүнүн жеке салымы жана иштин түзүлүшү боюнча кыскача маалыматтар камтылган.

Бап I. «Сүрөт искусство: илмий-теориялык изилдоолорго концептуалдык синопсис» деп аталган биринчи бапта сүрөт искусство-сундагы жаңылышты түстөрдүн мааниси жана колдонулушу, (Вестник БГУ, № 3. Б., 2020. с - 156-160.); макала «Живопись кыргызских художников в период перестройки» Вестник науки и образования. (РИНЦ 2021. № 6, с - 90-96.); Тарых жана маданият (эл аралык конференция). "Stylistic differences between the petroglyphs of Saimaly-tash" International Conference on History and Culture. (АКШ Бостон. 17.03.2021 Диплом.); журнал АКШ УАК «Кыргыз сүрөт искусство менен салттуу музыканын байланыштары» (№ 4/ II болук, -Б., 2021); «Кыргыз маданиятындагы неофольклоризм кубулушу», макала – авторлош филос.. док. проф. К.С. Сариева, (-Б., 2022.); XI Эл аралык илмий-практикалык конференциянын темасы «Искусство и художественное образование в контексте межкультурного взаимодействия», макала – авторлош филос. и. док. проф. К.С. Сариева, "Изобразительное искусство, как средство духовно-нравственного воспитания", (Казань, 22.10.2022.); «Илим – мамлекеттик тилде» илмий-практикалык конференция, баяндама: "Сүрөт искусство-сундагы мамлекеттик тилди колдонуунуи маселелери"; Наука и новые технологии, «Кыргыз сүрөт искусство-сундагы жаңы толкуу» (№ 12. Б., 2022); «Живопистеги түс таануу» (мамлекеттик гриф, № 1162/1, китеп, нускасы 200, 2023-жыл); Научный аспект, №1-2023, Самара: с – 304. «Народное декоративно-прикладное искусство, как средство духовно-нравственного воспитания»; Научный аспект, №2 - 2023 – Самара: с – 304. «Особенности художественно-эстетической культуры кыргызов в период династии Караканидов»; Наука и новые технологии, Кыргыз корком сүрөт искусство эгемендүүлүк жана паламдашуу шартында (№5. 2023.).

1.1. Биринчи баптын «Живопистеги аңдай билүүнүн теориялык башшаттары жана модернизм менен постмодернизм» аттуу биринчи болугүндо дүйнөлүк масштабдагы, алгач, Байыркы, Орто кылым жана Каира жаралуу доорлорундагы ойчулдардын сүрөт искусство түураалуу айтылган ойлору жана кийинки XVII-XVIII кк. теориялык негиздер каралып, ошондой эле XIX-XX кк. окумуштуулардын живопистеги имперссионизм, модерн жана постмодерн боюнча адабияттарына таандо жүргүзүлүп, серентелии, алардын негизги түшүнүктөрү чечмелесет.

Искусство-сундагы жаңылышты түшүнүүдө анын тарыхый-онүгүүсүнүн түп тамыры, даал ошол антикалык грек ойчулдарынын *нимесис* – тууроо, *катарисис* – жан дүйнөнү тазалоо, *техни* – кол опорчулук, чеберчилик, *калокагатия* – сулуулук жана жакшилык мазмунунун келип чыгышынан башталат.

Орто кылымдарда корком маданияттын негизги болугүн теоцентризм зөлөгөн. Августин койгон эң маанилүү эстетикалык принциптердин бири – искусство менен билүүнүн бири-бирине коз карандылыгы: искусство-сундагы табияты билимдин табияты, анын пикери боюнча, адамдын ақыл-эси архитектура, скульптура, живопись, поэзия, музыка жана башка искусство-сундагы түрлөрүн жаратты. [23, 34 б.].

Каира жаралуу доорунда искусство-сундагы когнитивдик мааниси түркүтүү түрдө баса белгилесет. Леонардо да Винчи искусство-сундагы илм жана философия менен салыштырат. Аламдын сыртын ачууга аракеттенген белгилүү сүрөтчү жана ойчул, илм менен искусстводон адам тарабынан курчап турган дүйнөнү таанып-билүүнүн жана озгортүүнүн каражатын коргон. [65, 162-б.].

Каира жаралуу доору илмеге жана искусство-гуманистик коз караш менен карап, антонопентризмди түзсо, кийинки XVII кылымдын интеллигенттери дүйнөнү рационалдык таануу менен караган. Искусство-чындыкты көцири чагылдырууга болгон умтуулууга байланыштуу чыгармачы-

лыктын түрдүү ықмалары, идеялык-корком кыймылдары, жанрдык формалары байкалган. Корком изденүүлөр үч стилде камтылган: реализм, барокко жана классицизм. XVIII кылым бардык мыкты интеллектуалдык күчтөрдү социалдык маселелерди чечүүгө бағыттаган. Бул мэзгилдердеги сүрөтчүнүн максаты чындыкты толук жана терсенин кабыл алуу болгон.

Жаңы замандын Батыш Европа ақылмандары: Д. Дидро корком чагылдыруунун тактыгын жана ишенимдүүлүгүн, искусствооду чындыкты талап кылат [111, 175-б.]; И. Кант адамдын чыгармачыл системаларын карап чыгып, адамдын жан дүйнөсүнүн – бири-бири менен алмаштырылгыс үч бирдей жондомдүүлүгүн табат: таанып билүү, чыгармачылыкта эркин эрк жана илкетей билүү деп айткан. [60, 156-б.].

Сүрөтчүнүн назар түшкөн объективиси – ал объективдүү реалдуулук, ал озуне туюу сезимдери аркылуу кабыл алынган предметтерди да, социалдык чойрону да жана абсолюттук идеянын онугүү мыйзамдарын чагылдыраарын Г.В.Ф. Гегель “Эстетика” эмгегинде баяндаган. [32, 48-б].

Джон Ревалд Клод Моненин берген интервьюсу аркылуу “История импрессионизма” аттуу китебин жазган. Живопистеги имперсионизм – түс канчалык деңгээлде эмоционалдуу корсөтө алаарын, бир кез ирмемди чагылдырууда сүрөтчүнүн тез-жазуу техникасынан жараптан картинасы элге кандай сезимдерди тартуулай тургандыгы жөнүндө баяндаган. [107, 32-б.].

Модернизм жана постмодернизм маданиятындагы автордук жана кабыл алуу маселелерин философиялык-эстетикалык көз караштар М. Хайдеггер менен В. Вёрингердин эмгектеринде каралган.

Постмодернизм – маданий, социалдык, философиялык көрүнүш. 1940-жылы культуролог А.Тойнби Европа маданиятынын Жаңы доордон кийинки жаңы этабын белгилеген. «Постмодернизм» термининин кецири жайылышина француз окумуштуусу Ж.Ф. Лиотардын “Постмодернистик абал” (1979) аттуу китеби себеп болгон. Постмодернизм Фредрик Джеймисондин «Постмодернидин келип чыгышы», Тьеерри де Дюв «Живопистеги номинализм» изилдоолорунде бүгүнкү күндөгү постмодернизмдин эң корнуктүү жалпы теориясын чагылдырат. Деконструкция термининин негиздооччусу Жак Деррида постмодернизмдин постструктуралык вариантын талдап корсөттөт. Постмодернизмдин заманбап теориялары – бул XX жана XXI кылымдарда калыптанган постиндустриалдык коом (*техниканын, илим-билимдин жана эмгектин табиятында болгон белгилүү бир озгорулупор*) концепциясына кайрылуусу. [47,87-б.].

1.2. Бириңи баптын экинчи болугу “Сүрөт искусствоосуна ариалган совет дооруудагы жана учурдагы илимий изилдоолорго сереп” деп аталат. Бул болукто Совет доорууда (1917-1991-ж.к.) жана учурдагы постмодернизм боюнча жарык коргөн эмгектер жана кыргыз элинин корком сүрөт искусствоосунун чыгармаларын изилдоо жана аларды илимий талдоого

алуу иштери каралган.

М. С. Каган, Е. А. Бобринская, И. Маца жана Г. Недошивин маданият таануу илиминде сүрөт искусствоосу боюнча совет мэзгилиндеги эмгектерди жазышкан. Алар өз эмгектерде авангардизмди стилдеги революция, буржуаздык искусство марксисттик-лениндик теорияга таптакыр карама-каршы турат деп корсotушкон. Б. Р. Виппер “*Введение в историческое изучение искусства*” деген эмгегинде философиялык көз караштардан сырткары живопистин күчүн корсөтүүчү элементтер – жарык, колоко, түс, убакыт жана мейкиндиктүн сырларын ачып корсөткон. И. Дмитриева езүнүн эмгектеринде живопистик чыгармалардын ашыкча метафизикалык ой жүгүртүүсүз, искусствоонун табигый «озунчолук» ачыктай алган. А. Иаков “*Русский авангард*” аттуу китебинде 1915-1921-ж.к. орустун объективдүү эмес искусствоосунун эволюциясы, искусство тарыхындагы “супрематизм”, “авангард” стилдеринин пайда болушу жөнүндөгү маселелерге кайрылган.

Тилекке каршы, кыргыз живопись сүрөтчүлөрүнүн чыгармачылыгындагы модернизм же постмодернизм бағыттар тууралуу эмгектер Совет мэзгилиндеги таптакыр изилденбеген. Бул илимий иштин актуалдуулугу да ушунда жатат.

Кыргызстанда искусство тарыхын изилдео тармагы профессионалдык искусствоонун пайда болушу менен онүгө баштаган. Алгач, Россиялык окумуштуулар тарабынан А. Н. Бернштам, Б. В. Веймарн, Б. П. Денинике, А. Ромм, Р. И. Ремпель, XX кылымдын экинчи жарымынан баштап мекенибизден чыккан искусство жана маданият таануучулар Ж. Умоталиева, С.Асанбеков, Ж. Садыгалиев, Л. Мосолова, Л. Пряткова, Б.Будайчиев, М.И. Халаминская, А. Ярков, Т. Кыдырбаева, А. Молдахматова, ж.б. азыркы убакка чейин сүрөт искусствоосун элге жайылтуу иштерин жүргүүдө.

Негизинен кыргыз маданиятындагы искусствоонун диапазону кенен. Искусствоону келип чыгышы проблемасы бүгүнкү күнгө чейин искусство жана маданият таануучуларды гана эмес философ ойчул окумуштууларды назарын озуне бурат. Ч. Айтматов “Жер-сүү менен биргэ...”, Т. Садыков “Канат”, Т.А. Аскarov “Келечекке умтулуу”, Ы.М. Мукасов “Кыргыз элинин руханий маданиятындагы коомдук-философиялык ой жүгүртүүнүн салттары”, К. А. Курбанбаев “Кыргыз искусствоосунун дүйнө таанымындагы ролу: философиялык анализ”, К. Сарина “Модель жана тааным”, Ж. Тентиев «Знак солница, кочевая цивилизация», У. Закировдун ж.б. бир катар маданият жана корком сүрөт искусствоосу тууралуу эмгектери бар. Айрыкча А. Салиевдин “Искусство жана адам психологиясы”, “Ақыл-эс дүйнөсү жана корком элес” аттуу эмгектеринде искусствоонун табиятын чечмелеген. Ошондой эле искусствооду маселелерге кайрылган кыргыз окумуштуулардын катарын Р. Д. Стамова, И. К. Саралаев, Ж. Бекошев, А. Бекбоев, К. Дүйшалиев, Р. Аманова Э. Шарипова толуктайт.

Мындан сырткары сүрөт искусствоосу менен байланышкан башка тармак-

тардагы маселелерге м.т.и.д. Ч. Умоталиева-Баялиева “*Кыргыздын этногенези: музика таануу аспекттери*” атальштагы эмгегинде сүрөт искуствосундагы түс менен ритм жана композициялык чечим кандайча колдонулганын караган. Ал эми ф.и.д. К. Сарниева “*Модель ясана тааным*” деген эмгегинде моделди таануу каражаты катары теориялык негиздерин таанып билүүдөгү, корком онордөгү моделдөө методунун ордун караган. Ж. Т. Токоева кино менен сүрөт искуствосунун байланышы, С. Суваналиев элдик кол енерчүлүк менен музыканын байланышы боюнча макалаларды жана монографияларды жазышкан.

Бүгүнкү күнде кыргыз сүрөт искуствосунун материалдарынын негизинде кандидаттык диссертациялар (О. Юшкова, А. Ю. Мальчик, Г. Садыкова, У. Закиров) жана докторлук диссертациялар (Ж. Умоталиева, Л. Мосолова, Л. Прыткова, А. Ярков, Б. Будайчиев, К. Курбанбаев) жакталган.

Келечекте республикабыздагы искуство таануучулардын алдында калыптанып калган салттарды жана тездик менен осуп, өзгөрүп бараткан жаңы көрүнүштөрдү терең изилдөө милдети турат. Биз бул темага кайрылгандыгыбыздын себеби, кыргыз живописиндеги “Жаңы толкун” кубулушун жана көркөм маданияттагы жаңычылдык, дүйнөлүк практикадан откен модернизм жана постмодернизм бағыттарынын контекстинде талдоого алуу бүгүнкү күндөгү актуалдуу маселе болуп саналат.

Бап II. Экинчи бап “Сүрөт искуствосу жана живопистинин эволюциясы: илимий-методологиялык анализ” деп аталаат.

Изилдоонун обьектиси - Жаңы толкун сүрөтчүлөрүнүн живопись чыгармаларынын кыргыз корком маданияттындағы кубулушу.

Изилдоонун предмети - кыргыз сүрөт искуствосуна таандык маданият жана искуство таануучулук маселелер.

Бул бапта улуттук сүрөт искуствосунун азыркы абалын комплекстүү изилдөө үчүн жалпы эле сүрөт искуствосундагы маданий-тарыхый жана теоретикалык изилдөө методдору, ошондой эле, живопистинин онугүү динамикасы корсетүлөт.

2.1. “Живопистинин онугүү динамикасын изилдоонун илимий-теориялык негиздері” аттуу экинчи баптын биринчи белгүүнде сүрөт искуствосу маданияттын нугунда кароо менен дүйнөлүк искустводогу живопись тууралуу тарыхый кыскача экскурс жүргүзүлген.

Маданият таануу илими методологиялык жана методдор системасында, маданий кубулуштарды изилдөөнүн өз ара байланышкан ар кандай жолдорун колдонот. Маданият таануу илиминде башка илим сыйктуу эле эмпирикалык (байкоо, салыштыруу, сипаттоо) жана теориялык (алардын арасында идеалдаشتыруу, гипотетикалык-дедуктивдүү, аксиоматикалык ж.б.) методдорду бөлүп корсетүүгө болот. Маданият таануу илимине таандык өзгөчө

методдордун катарына “эмпатия” (грек тилинен *empathēia* – сезим, симпатия) жана “ризома” (грек тилинен *rhiza* - тамыр) методдорун атап кетсек болот.

Бул диссертациалык иште негизги эки изилдөө ыкма колдонулду. Биринчиси, тарыхый-салыштырмалуу изилдөө методу аркылуу иш жүргүзүлөт. Кыргыз корком сүрөт тарыхынын баардык этаптарын карап чыгуу менен каралып жаткан маселеге объективдүү баа берилет. Экинчиси, салыштырмалуу-типовологиялык метод. Маданий системада живописти изилдоонун негизинде сүрөтчүлөрдүн чыгармачылыгындағы типологиялык жакындыктар, оқшоштуктар, айырмачылыктар каралат жана ошондой эле, тарыхый-маданий процессти аныктоону камтыйт.

Живопись – предметтик дүйнөнү тегиздик бетине түстүү боёктордун жардамы менен аткарылган коркем сүрөт искуствосунун негизги түрлөрүнүн бири. Живопись байыркы доорлордан бери эле жашап келген, бирок анын ар тараптан онугүү XVI-XVII кылымдарга таандык. Живопись искуствонун башка тармактары сыйктуу эле тарыхый баскычтарды басып еткен онугүүсүнде формасы жана маңызы жагынан өзгөрүлүп келген.

Живопистин башатына полиолит мезгилиндеги (б.з.ч. 40-35 мин жыл) үнкүр сүрөттерүү кирет. Таш доорундагы байыркы адамдын ой толгоосун жана жаратылыштагы ар кандай көрүнүштөрдү чагылдырууга аракет кылган үнкүр дубалдарында чагылдырган живопись сүрөттер жер шаарынын баардык булуң-бүрчунан кездешет.

Байыркы чыгыш элдеринин Египет, Индия, Кытайда живопись маданиятты полихромдуу түстөртө мунездүү. Египетте живопись алгачкы эстетикалык муноздо көркөндүрүү учун имараттар жана сыйниуучу жайлар мозаика жана фрескалар менен кооздолгон [119, 8-б.]. Антика мезгилиндеги живопись, вазопистин кээ бир түрлөрү орун алса, римдик мезгилгө таандык фреска менен мозаиканын кээ бир үлгүлөрү кирет [48, 75-б.].

Орто кылымдагы коркем маданият дин менен тыгыз байланышта болгон. Живопись сүрөттер кайберенге ишениүү же сыйкыр болмуштарга ишениүү менен ритуал, же сыйниуучу объект катары маалымдалган. Батыштагы искуство Рим империясынин коркем мурасы менен алгачкы християн чиркөсүнүн иконографиялык салттарынын айкалышуусунан келип чыккан. Орто кылымда: витраж, гравюра, иконография, китеп жасалгалоо, мозаика живопистинин кийинки онугүп-өсүү кадамынын башталышы. Анткени, бул предметтер түс жана жарык менен болгон мамилени түс маданияттын оздоштуруудо жөнгө салган. Албетте, Батыш искуствосу менен Чыгыш искуствосунун, же Ислам маданияттынын эстетикалык принциптеринин айырмачылыгы асман менен жердей. Эки тараптын искуствосу ар тараптан (архитектура, түс, контрасттүү). Ислам искуствосу эстетикалык баалуулукту чөберчилүкке, кылдаттыкка жана тактыкка бурут. Адам колунан жараган нерсени сыйниуучу объектиге айландырбоо учун кишинин жана жаныбар-

лардын жүзүн тартууга таптакыр тыюу салынат. Жалпы эле дүйнө жүзүндө иккесинен озгөрет.

Кайра жаралуу доорунда живопистин онүгүүсү алгач Италияда XIV-XVI кк., кийин Европанын башка олколорундо XV-XVI кк. онуккон. Италиялык Джотто живописте реалдуу сүрөттоонун методун колдонгон алгачки сүрөтчүлөрден. Бул мезгилдерде жаратылыштын образдуу туундусу катары живопись чыгармалары жалпы адамзаттык цивилизациянын ортартышына, жогорулашина түрткү берген. Сүрөт онүрүнде Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело сыйктуу чеберлер чындыктын миң кырдуу касиеттерин толук кандуу чагылдыруу менен мейкиндикти (*перспектива*), мезгилди, коломдү, оң-түстү түшүрүүнүн ага дейре белгисиз сырларын боёктөр жана пластикалык каражаттар аркылуу беришкен [118,57-б.]

XVII-XVIII кылымдарда Европанын башка олколорундо Испания, Голландия, Германия, Францияда живопись гүлдөп онуккон. Сүрөтчүлөр адамдын сезимдерин, анын ички дүйнөсүн сүрөттүн жаңы ыкмалары аркылуу чагылдырышкан. XVII- XVIII кылымдарда живопистин дагы олуттуу ёсушу байкалган. Бул мезгилдер живописте барокко, рококо, классицизм, манеризм сыйктуу стилдер жана романтизм калыптанган. Жалпы Европада бул мезгилдерде живописчилер миф жана Библия сюжеттерин чагылдырыбастан, элдин социалдык жашоосун да сүрөттөп башташкан (Рубенс, Франс Халс, Ян Вермеер). Живописте портрет, пейзаж, натюрморт жанрлары онуккон (В. Хеда, Абрахам Бейерен, Питер Клас).

Рембранд заманындағы суроччулорунун айырмаланып, философиялык жана тарыхый маселелердин көнүри чагылдырган коломдүү иштери менен мунөздөлөт. Кылымдын башында улуу сүрөтү Эль-Греконун (“Погребение графа Оргаса”) чыгармасы озунун мистикалык түшүнүктөрү жана образдардын руханий тазалыгы менен озгөчөлөнүп турат. Диего да Сильва Веласкестин (“Сдача Бреды”, “Менины,”) чыгармачылыгында өз элине болгон сүйүү жана урматтоо, образдын чынчылдыгы жана сезимдердин тынчтыгы жана терең адамгерчilik чагылдырылат. Гоя картиналары, мекенин даңазалоо менен күрч муноздүү сюжеттер аркылуу карангылыкка, терс корунуштөрө каршылыкты корсеткөн күрөштүн куралына айланган. Башкача айтканда, живопись ақыл-эс эркиндигинин жана элдин бакубат жашоосуна умтулган, коомдогу терс корунуштөрө карши чыккан бейнелүү предметке айланган.

Кийинки XIX кылымда живопись формасы жана мазмуну боюнча озгорот. **Импрессионизм** (*фр. impression таасир*) – XX башында искуство екүм сүргөн багыт. Бул багыт 1860- 1870-жылдарда француз живописинде калыптанган. Импрессионизмдин окулдерүү К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, К. Писсарро, А. Сислей, Б. Моризо сыйктуу сүрөтчүлөр искуство жаңылоо, расмий салондук академизмди жоюу үчүн курошкон. Импрессионизмдин салттарын кийинки постимпрессионистер (Ван Гог,

Поль Гоген) улайт.

Адам баласынын көзү менен көрөн субъективдүү таасирлерине реалдуу чындыкты баш ийдирген постимпрессионизм буржуазиялык көркөм искуствоону бузулушунун бириңи белгиси болгон. Кийинки кубизм, формализм живописте натуранын ачык деформациясына, анатомия менен перспективаны бузуп тартуу, органикалык форма геометриялык элементтерге бурмaloо менен озгөчөлөнөт.

Живопистеги модернизм – импрессионизмден кийинки жаңы “art” жана “абсурд” көрүнүштөрө чейинки маданий мезгилдин бир кыйла шарттуу белгиси. Орус эстетикасында “модерн” XIX-XX кк. (К. Малеевич, В. В. Кандинский ж.б.) көркөм стилди билдиret [78, 82-б.]. “Жогорку модернизм” тарыхтагы эки чоң дүйнөлүк согушка душар болгон. Ошондуктан Батыш модернистердин чыгармаларында пессимисттик маанайды кезинтириүүгө болот. Мисалы; Э. Мунк, П. Пикассо, ж.б. Модернисттик живопись бутакчалары: абстрактуу эксперсионизм, кубизм, дадаизм, сюрреализм, футуризм ж.б.

Постмодернизм (*французча postmodernisme – модернизмден кийин*) – XX-XXI кылымдардагы дүйнөлүк коомдук түрмүштагы жана маданияттагы структуралык жактан окошо кубулуштарды билдириген термин. Экөөнүн айырмасы: Модернизм – татаал дүйнөнүн атмосферасын чагылдыруу аракети, экстремисттик түрдө таануу (*позитивизм жана сценитизм*). Постмодернизм – тарыхый этаптарда көрүнүктүү стилдеринин элементтери менен оюн жүргүзүү. Кыскача айтканда модернизм жаңыча изденүүгү, ал эми постмодернизм табылган нерселер аркылуу кызыктуу чагылдыруунун максаты. [5.277-б.]

Таблица 1. Постмодернизм менен модернизмдин айырмасы

| № | Модернизм | Постмодернизм |
|----|---|--|
| 1. | Скандалдуулук (жаңылчыл) | Конформизм |
| 2. | Антибуржуазиялык пафос. (<i>Лафос – автордун жекече сезимдери</i>) | Пафостун жоктугу |
| 3. | Антепенитти эмоционалдык түрдө четкө кагуу (<i>мурун мендей эч ким болгон змес</i>) | Антепенитти бизнесте колдонуу |
| 4. | Позиция катары артыкчылык | Кызмет катары экинчи |
| 5. | “Биз жаңычылдарданбыз” – деген принципте | “Биз бардыгыбыз” – деген жаңылык принципте |
| 6. | Элитизм жарыяланы | Жарыяланбаган демократия |
| 7. | Материалдан идеалдан үстөмдүүлүтүү | Коммерциялык ийгилик |
| 8. | Жогорку искуство ишеним | Дистопиялык |
| 9. | Искусство менен “коркомдуулуктуу” ортосундагы чектин айырмачылыгы | Баардык нерсенин искуство десе болот |

2.2. Экинчи баптын “Кыргызстандагы тарыхый мурастардын озгөчөлүктөрү жана профессионалдык сүрөт искуствоонун онүгүшүү” аттуу экинчи болуғунде тарыхый эстетикалык жана көркөм мурастардын мазмунун карап, алардын арасынан кыргыз этносунун көркөм сапаттарын айырмалап талдоого алынат.

Кылымдарды карыткан искуство комплекстүү изилдео, бириңи

кезекте, элдердин көркөм маданиятын анын бириңдигинде, толуктугуңда жана көп түрдүүлүгүндө түшүнүү керек. Тарыхый эстеликтердин жыйындысы Кыргызстандын аймактарында отурукташкан байыркы адамдардын руханий жактан осүсүн жана онүгүүсүн маалымдайт. Кыргызстанда Ак-Чүңкүр сүрөттору жана Саймалуу-Таш петроглифтердин стилистикалық өзгөчөлүктөрү жана башка байыркы сүрөттер терең талкууга алынды.

Андрон жана Чуст маданиятынын жана коло доорундагы Енисей малчы уруулардын идиштеринин оймо-чиймелеринен да биз азыркы кыргыз искуствосунун алыста жаткан озөгүн коробуз. Алар геометриялык – меандр жана свастикалык оймо-чиймелер. Бул оймо-чиймелер ошол мезгилде жалгыз эле эстетикалык гана эмес, күльт-сыйкырдык мүнозғо ээ болгону шексиз.

Сак, скиф “Айбанаттар” стили жаныбарларды оймо-чийме аркылуу кылдаттыкта аткарылып, көбүнчө – курч, еткүр, күчтүү, сырдуу муноздөргө байланыштуу образдарды чагылдырган, сулуулукту даңазалаган стилдердин бири. Байыркы чеберлер буюмдун түзүлүшүн – үч дүйнөнүн түзүлүш системасында аныкташкан. Аны айбанаттар түрүндө элестетишкен. Скиф айбанаттар стили – жаныбарлар айлампадай айлануу түрүндө, же буту денесинин астында бүгүлгөн түрдө, канаттуулар болсо канаттарын жайган абалда сүрөттөлген. Айбанаттардын денесинин айрым бөлүктөрүнө, (жаак, азуу, тырмак ж.б.) чоңойтуулуп акцент берилген.

Орто кылымда кыргыз элинин түтпөлүшү каралган. Түрк-сөгдий, түрк-кытай, түрк-араб көркөм байланыштарын, элдин соода-сатык мамилелери жана жорттуулдардын жүрүшүнде көптөгөн маданияттардын аралашуусу визуалдык искуствого да таасирин тийгизет. Ислам дининин жайылышинын натыйжасында, Кудайды визуалдык образ түрүндө кабыл алууну четке кагуу менен адам жана жаныбарлардын сүрөтүн реалисттик багытта чагылдырууга бөгөт койгон. Адам, канаттуулар жана жаныбарлардын реалдуу образы осумдуктор, гүлдер жана геометриялык фигуralардан түзүлген композицияларга алмашылат. [Ремпель, Л. И. Искусство Среднего Востока [Текст]: избр. тр. по истории и теории искусств [Л. И. Ремпель. – М.: Сов. художник, 1978. – 286 с., 60 л. ил.]. Каражан доорунда түрк тилдүү элдин арасынан кочмен кыргыздардын ата-бабалардан калган кээ бир жөрөлгөлөрдүүншенимдери көркөм чагылдыруу процесстеринде байкалат. Мисалы: сак доорунан калган “Айбанаттар” стилинин элементтерин тырмактуу, курч азуу тишиштүү айбаңдарды стилизацияло жолу менен көркөмдөгөнүн байкайбыз. Мындан сырткары кыргыздын улуу “Манас” эпосунда кээ бир жырткыч айбанаттар баатырдын сактоочусу же колдоочусу катары да көрсөтүлөт (Бүркүт, арстан, жолборс ж.б.). Алгачки орто кылымдагы кыргыз-турк монументалдык пластикасы – “Балбал таштар” орун алган. Ошондой эле орто кылымда архитекторлордун жогорку курулуш чеберчилигине ээ болушкандыгын жана архитектуралык декор жасалгаларынын оздоштуруш-

кондүгүн коробуз. Декоративдик дизайн жагынан Бурана мұнарасы (XI-XII к.к. Токмок.), Өзгөн күмбөздөрү жана мұнарасы (XI-XII к.к.), Шах-Фазыл күмбөзү (XI-XII к.к.) Таш-Рабат көрбен сарайы – булар Кыргызстандын аймагындағы архитектуралык куруулуштардың эң негизгилери. Орто кылымда Кыргызстанда искуствонун онүгүү процессинде элдик кол онорчулук нечен кылымдар бою трансформациялануу жолу менен бирдиктүү жана инновацияланып, бүгүнкү күнгө чейин актуалдуулугун жоготтой келет.

Кыргызстандын аймагында XVIII, XIX кылымдагы сүрөт искуствосу XV-XIX кылымдарда Борбор Азиянын элдери үчүн жалпысынан алғанда басандо мезгили болду. XIX кылымдын аягында орус сүрөтчүлөрү В. Верещагин, Н. Каразин, О. Федченко, Б. В. Смирнов жана Н. Г. Хлудовдордун Кыргызстанга келген сапарын алардын чыгармалары аркылуу тааныйбыз.

Бул баптын экинчи белгүндөгү “Совет доорундагы профессионалдык кыргыз коркөм-сүрөт искуствосунун онүгүшү” аттуу болукчюдө профессионалдык көркөм сүрөт искуствосунун калыптанышынын жана онүгүшүнүн негизги тарыхый этаптары жалпы кыскача баяндалып берилген. Кыргыз профессионалдык живопись Россия сүрөтчүлөр мектебинин бир бутагын улап кеткендиги бизге айкын. С.А.Чуйков, В.В.Образцов, Д. Н Флекман, Ф. Стокошин жана В. Тюриндин чыгармалары Кыргызстандагы сүрөт искуствосунун жаралышына чоң жардамы тийген.

С.А. Чуйковдун катышусу менен 1933-жылы Кыргыз ССРинин сүрөтчүлөр союзунун Үюштүрүү комитети түзүлөт. Советтик Кыргызстанда көркөм сүрөт искуствосу бирдиктүү чыгармачыл метод-социалисттик реализм нутунда онүгүү жолуна түшкөн. Кеч башында турган кыргыз сүрөтчүлөрүнүн чыгармаларында көбүнчө ыр жандуу, сүртүмдүү образдар жаралган. Г. Айтіев, С. М Ақылбеков, Л. Деймант, А. И. Игнатиев, Ж. Кожахметов, К. Керимбеков ж.б. чыгармаларында кыргыз элинин түрмушунун көрүнүштөрүн көркөм формалар аркылуу эмгекчил адамдарынын образын түзгөн.

Улуу Ата Мекендик согуш жылдары сүрөтчүлөр ар кандай формада массалык үгүт иштерин жүргүзүүдөгү иштерди аткарышкан. Мекенге болгон сүйүү темасы, патриоттук сезимдери жана баатырдыгы графикага, живописке, ал тургай скульптурага да муноздүү болгон. (Л.Ф. Деймант “Согуш жолунда”, С.Чуйков “Мекен үчүн!” жана Ф. Игнатьев “Эне менен жолугушшу”)

1950-60-жк. кыргыз сүрөтчүлөрүнүн пейзаж жанрына өзгөчө багыт алганы, ал эми тематикалык композицияларга бир аз салкын караганы – пейзажда идеологиялык чагылдыруу зарылчылыгы болгон эмес. А. Усубалиев кыргыз көркөм сүрөт искуствосунун портрет жанрында эмгек каармандарынын, илим жана искуствонун кызыктуу образдарын чагылдырууда үзүүлтүксүз талыкпай эмгектенгендердин бири.

Кийинки 1960-1970-жк. Россиянын жогорку окуу жайларында окуп келген сүрөтчүлөр кыргыз живописинде бир топ байкалаарлык

жетишкендиктер болгон. Алар катаал декоративдүү стилдин формалдуу табылгаларына түздөн-түз кайрылышкан. Мисалы: А.Варонин «Үч коргон» (1968); С. Бакашев («Бийик тоолордун тургундары» 1974); М. Мукамбетов «Көгүлтүр терезелер» (1980). А. Даиров «Маман мейкини» (1970). 1965-1970-жж. кыргыз живописинде темалар туруктуу, сюжеттер улуу муундагы сүрөтчүлөрдүн эмгектерине үндөш келгени менен пластика тили озгоргон. Улуттук живописте көркөм чагылдырууну, сүрөт тилин жана каражаттар аркылуу чечкен бир катар жаш сүрөтчүлөр пайда болду. Бул багыттагы иштерге күңүрт колорит, монументалдуулук сүрөт менен композициянын жалпылангандыгы мүнөздүү (Б. Жумабаев.(1968); «Арноо», М. Акынбеков (1970) «Алайкуу»).

Кыргыстандын сүрөтчүлөрүнүн негизги максаты, искусствоонун ар кандай түрлөрүндө улуттук материалды иштеп чыгууга коюлган. Кыргыз колоритине мүнөздүү болгон гармониялуу түстөрден турган композициянын тунктуктуу, чектелген декоративдүүлүгү, көркөм образдын монументалдуу оордугу сыйктуу сапаттары айырмаланып талданды.

1970-1980-жж. чыгармачылык ырма сүрөтчүлөрдүн таланттын жана жашоого болгон көз карашынын индивидуалдуу мүнөзүнүн оригиналдуулугунун толук ченемин ачып берген. 1970-ж. республиканын көркөм чөйрөсүнө модернисттик живопись ыкмалары пайда боло баштаган. Бул багыттын баштоочулары – С. Айтиев, Ж. Жумабаев ж.б.

Скульптура улуттук чыгармачылыктын түрү катары живопистен, театрдан жана көркөм адабияттан кийин жараган. О.Мануйлова, Л. Месарош, Г.Арапов, Кыргыстанга алгачылардан болуп келип, чыгармачылыгын онүктүргөн айкелчилердин катарына кирет. Кыргыздын таланттуу тунгуч скульптору Кыргыз Эл сүрөтчүсү, Кыргыз эл баатыры, КСРБинин Лениндиң сыйылыгынын лауреаты, Т. Садыковдун эмгектери шаардын көп белүгүн көркөндүрүп турат. Мындан сырткары скульптор бир катар атактуу кыргыз инсандарынын айкелин түзген. Кийинки жылдары А. Мухудинов, З. Хабибулин, В. Шестопал, Д. Хайдзе сыйктуу таланттуу скульпторлор сүрөтчүлөр көллективин толукташкан.

Кыргыз жасалга-колдонмо искусствоосу тарабынан элдик көркөм салтты профессионалдык деңгээлде кайра жаратуу, жасалга-колдонмо искусствоосунун көп кырдуу озгочолугүн, азыркы жетишкендиктерин оздештүрүүгө болгон жаңыча тенденциялар каралып баштады. Бул искусство тармагында эмгектенгендерди: Ж. Үметовду, Т. Касымовду; зергерчилер: В. Сырневди, Ш. Дайыrbековду, В. Рупельди; керамика жана айнек чеберлери Э.Токтогонов, Э.Кылычбековду, Б. Төцизбаеваны, булгаарышылар В. Дударевди, И. Чалановду; гобилен чеберлери М. Абдуллаевди, Н. Асанованы, Ж. Айдаралиеваны, Г.Турдуеваны атап кетүүгө болот.

Жыйынтыгында, кыска тарыхый мезгилдин ичинде кыргыз сүрөт искусствоосу онордун бардык формаларында: живопись, графика, скульптура,

монументалдык искусство багытында ыкчам түрдө онуго баштады. Кыргыз сүрөт искусствоосу онордун бардык формаларында. професионализмге таштаган кадамы озгөче ынгайлуу социалдык шарттардын жардамы менен тездештүлүп, ишке ашырылган.

Бап III. Учүнчү бап “Кыргыз живописиндеги “Жаңы толкундун” генезиси, калыптанышы жана онүгүшү” деп аталаат. Кыргыз живописиндеги “Жаңы толкундун” калыптаннуу жана онүгүү жолдоруна толук анализ жасалып, жыйынтык чыгарылган.

3.1. Учүнчү баптын биричини болүгү “Кыргыз живописиндеги креативдүү “Жаңы толкундун” пайда болушунун детерминанттары” деп аталаат. Искусствоонун калыптаннуу принциптерин, анын бардык татаал функцияларын, социалдык-саисий, эстетикалык милдеттери ар тараптан изилдеөлөрдү камтыйт. “Жаңы толкун” сүрөтчүлөрүнүн пайда болушу, калыптанышы тарыхый жана социалдык-саисий абалдын сүрөт искусствона тийгизген таасири жана сүрөтчүлөрдүн чыгармачылыгы маданият тааннуу жана искусство тааннуу нуту боюнча талданды.

1985-1990- жылдары 200ден ашуун сүрөт көргөзмелөрү уюштуруулуп, кыргыз сүрөтчүлөрү 70 тен ашуун эл аралык көргөзмелөргө катышышкан-дыгы маалымдалған. Жалпы эле искусствоонун деңгээллиң көтерүү максатында Москвадан жана башка өлкөлөрден келген искусство таануучулар менен сүрөтчүлөр пикир алышип, конференциялар откорулған. Мындан тышкary агартуучулук жана басылмаларды чыгаруу, Батыш_ сүрөтчүлөрдүн чыгармачылыгын коомго жеткирүү маселелери каралған.

Жогорку профессионалдык деңгээлде чыгармачылык менен алектенген сүрөтчүлөрдүн көпчүлүгү живопись тармагында басымдуулук кылган. Бул корунуш живопись жанрларынын диапозонунун көнендиги жана чыгармачылык нүктүү чектелбестиги менен шартталған. Кайра куруу мезгилинидеги сүрөтчүлөрдүн эмгектери менен таанышып жатып, салыштырмалуу айтканда, эки багытта онүккөнүн коробуз. Биричинисине: бул классикалык, реализмийде тарткан сүрөтчүлөр менен декоративдүү ыкмада, бирок ошол эле реалдуу образдуу корунуштан алыстағаган сүрөтчүлөр. Ал эми экинчиине: чет элдик онөрпөздөрдүн таасиринде жаңы багыттарды чыгармачылыгына колдонгон, б.а. көп кырдуу, модернисттик жана постмодернисттик, абстракция ж.б. бутакчалар менен кеткен, ар түрдүү эксперименттерди колдонуп көргөн сүрөтчүлөрдү кошууга болот.

Биричини топтотуу реалист сүрөтчүлөрдүн чыныгы чыгарма жаратууда жеке жоопкерчилиги күчтүү болгон, көркөм образдардын чындыгын жогорку деңгээлде, эч кандай “жасалмасы жок” аткарып, элге тартуулоо абдан маанилүү болгон. Табиятка байкоо салып, изденүүгө негизделген реализм принципинде иштеген сүрөтчүлөр, ар кандай жанрларды аркалап, портрет, пейзаж, натюрморт жана тематикалык картиналарды жаратышкан.

Алардын катарына Г.Айтисев, А.Игнатиев, Д. Игнатиева, Т.Герцен, С.Чокмиров, А.Осмонов, А.Бейшенов, В.Буторин, Б. Жалиев, Р. Бухарметов, А. Кожогулов, М.Оморкулов, А.Турусбеков, В.Ким, А. Осташев, Р.Аманов, А.Воронин, А.Каменский, Н.Конурбаев, Ж.Кадыралиев, К. Артыкбаев, Ж. Матубраимов, М.Акынбеков, С.Торобеков, Н.Турпанов, М.Мукамбетов, А.Асрекуловдордун ж.б. чыгармаларынын темаларында – элдик турмуштиричилик, маданият, жаратылыштын баалуулугу, согуш жөнүндө эскерүү, тарыхый барактар жана коомдогу адамдар чагылдырылган.

Экинчи топтогу сүрөтчүлөр, фантазиясын эркин колдонуп, дүйнөлүк искуствоонун стилдери менен ага шайкеш келтирип, ошол эле учурда өз индивидуалдуулугун сактай билген.

Кайра куруунун шарданы көркөм чыгармачылыкка, анын натыйжаларына жана живопись тармагына да таасирин тийгизди. Бул кыргыз искуствоосунун онүгүшүнүн ички мұктаждыктарына, ошондой эле дүйнөлүк көркөм мұрастардын онүгүшүнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрүн өздөштүрүүгө жараша чыгармачыл изденүү динамикасы менен байланыштуу болгон. Бул мезгилдерде өлкөдө Батыш менен Чыгыштын искуствоосу тууралуу оруս тилиндеги адабияттар, тарыхый жана тематикалык чыгармалар жеткиликтүү боло баштаган. Илимий иштин мазмунунда бул кырдаалды “бифуркация” эки кесилиштин ортосунда кабатталған чекит катары каралған. Башкача айтканда, белгилүү бир шарттын чегинүү жолу менен пайда болуу максатында башка кадамдын кесилүү чекити, эскиниң кетиши менен жаңынын келүүсүндегү татаал кырдаал деп белгилесек болот.

“Жаңы толкун” тобунун көрүнүктүү сүрөтчүлөрү В. И. Суриков институтунун бүтүрүүчүлөрү, ошол мезгилде живопись багыттындағы постмодернисттик ағымдарды негиздеген, “курч”, “жаңычыл” актуалдуу темалардың өзөгүн ачкан сүрөтчүлөр тобун түзгөн. Бирок өз мекенинде башында ар кандай цензурага дуушар болушса да, идеяларына бекем турган, чыгармачыл изденүүсүн токтотпой, ишин андан ары илгерилеттүү үчүн Москва шаарына барып көргөзмө уюштурушат. Алардын үнү алыска жетип, бул топ чыгармачылығындағы тандап алган тематикалары жана колдонгон ыкмаларынын өзгөчөлүгү менен таанылып, искуство сынчыларынын элегинен откон.

Искусство таануучу Александр Ильич Морозов ошол кездеги жаш живописчилер тууралуу мындай дейт: “Проникновение “концептуальной” картины имеет место и в молодой живописи Кыргызстана. Очень долго она придерживалась “эпического канона”, сложившего под влиянием С.Чуйкова. теперь наряду с этой тенденцией существуют работы Т. Огобаева, Ж. Жакыпов. Зерно их – наблюдение жизненных ситуаций, типов, среды, далеких от идеальной гармонии...”. [73, 152-б.] Алар чыгармачылығында кыргыз элинин баатырларын же болбосо жоролго салт-санааларын

чагылдырган темалардагы картиналарды жаратышкан. Бөтөн улуттардын сүрөтчүлөрүнөн айырмаланууну көздошүп, кыргыз жыттанган өзгөчөлүктөрү бар экендигин далилдешкен. Мисалга айта кетсек, Ж.Жакыповдун “Курман айт. Курмандык чалуу”, Э.Токталиевдин “Саякбай”, Э. Салиевдин “Кызгалдак есөн жайык”, “Кары аңчы” жана башка чыгармаларын айтсак болот.

Диссертациянын бул болугундо конушулаш Өзбек, Казак, Украина, Кытай элдердин сүрөтчүлөрүнүн кыймыл-аракети талқууланган. Алар да кыргыз сүрөтчүлөрүндөй көркөм сүрөт искуствоосунун жаңы этапын “толкундуу” мезгилин баштап кесиришкен. Алар лирикалык-метафоралык живопистин озүүнүн стилин интенсивдүү издоону 1980-жылдардын аягында башташкан.

“Жаңы толкун” тобундагы чыгармачылык креативдүүлүктүү корунуштору” аттуу болукчодо, сүрөтчүлөрдүн чыгармаларына анализ берилет. Алардын чыгармачылыгынын таасири күчтүү болгондуктан - жалпы көркөм маданиятта өз ордун тапкан. Постмодернизмдин багыттарын “Жаңы толкундуу” жалпы сүрөтчүлөрү образдуу чагылдырууда чыгармачылыгында алгылыктуу колдонушкан. Постмодернисттик искуствоосу мүнөздүү болгон үч өзгөчөлүктөрдү белүп көрсөтүүгө болот:

- *Өзүн-өзү корсочтуу ыкмаларын тандоодо сүрөтчүнүн чексиз, абсолюттук эркиндиги.*

- *Салттуу образдарды кайра карап чыгуу жисана аларды жаңы контексте кошуу* (живописте колдонуулары ремейк, интерпретация, цитата).

- *Синкремизм* (бир эле живопистик картинада түрдүү стилдерди колдонуу, ал тургай искуствоонун башка түрлөрү менен айкалыштыруу).

Ж. Жакыпов, Т. Огобаев, Ю. Шыгаев жана Э. Салиев – булар креативдүүлүктүү жолдоочуларынан. Алар реализмден четтеп, концептуалдык маңызды терен берүүгө аракет кылышкан. Башкача айтканда, биз коруп турган корунушту башка бир бурчтан, аны сыртынан эмес ичинен караганда балким адам элес албаган нерселер байкалашы мүмкүн.

Ж. Жакыповдун “Жайлоодогу кеч” картинасынан ал профессионал сүрөтчү катары академиялык мектептен откондугүн коробуз. Ал эми кийинки картиналары таптакыр классикалык искуствоодон алыстан, философиялаштырылган көйгөйлүү маселелерди, же адамзатты тынчсыздандырган “жашоо”, “өлүм”, “тирүүлүк” сияктуу философиялык-концептуалдуулугу бар “Агония” (1988) картинасында терен маани-мазмун камтылган. Мындан сырткары “Курмандык чалуу”, “Чоң фольклор” аттуу чыгармаларында автордун каймана формалары этникалык көркөм мұрас менен генетикалык байланышынын негизинен келип чыккан; Э.Салиевдин “Мүйүздүү эне” чыгармасында, адам сымал эмес башкача бир жандыкка оқшогон сөлөкöt, тынч абалда, бирок аткарылган манера композициядагы берилген түстүү чечим тынчсыздандырат, кайберен, табышмактуу жаныбар – ал эне. Адамбы, же айбанбы – энелик

мээрим табиятынан берилген, алардын чүрлөсүнө болгон мээрими эч качан азайбайт. Постмодернизм багыты аркылуу сүрөтчү түбөлүктүү “Эне” темасына кайрылгысы келген; Талант Огобаевдин чыгармачылыгы ар тараптуу жана креативдүүлүгү менен озуну тартып турат. Сүрөтчүнү изденүүсү ар дайым башкача. Анын чыгармачылыгында объективдүү дүйнөнүн сулуулугуна суктануу, экспрессивдүүлүкүтү интенсивдүү изилдоо, абстракттуу ажыраттуу органикалык түрлору жанаша жүрот (“Куугунтук”, “Учуну каалоо”, “Түнгүоктуу үстүнди”). 1986-жылы Манежде откон Бүткүл союздук жаш сүрөтчүлөрдүн коргозмосундо Э. Токталиев “Кызыл командирлер” деген картинасы менен коруучүлөрдү таң калтырган. Сталиндик доордун документи катары, погондордо чини бар аскер кийимчен торт фигура, жылмаланган хром отүкчен, тортоо тен буттарын кайчылаштырып отурушкан. Бул картина бир жагынан ачык түрдө, баары түшүнүктүү корунгону менен экинчи жагынан тарыхый инсандар жонуудогу бир купуя сирды ичине камтыйт.

3.2. Учунчү баптын экинчи болүгү “Эгемендүүлүк мезгилинидеги сүрөт искуствосу жана анын азыркы абалы” деп аталган учунчү параграфында кыргыз корком сүрөт искуствосунун эгемендүүлүктөн кийинки жана учурдагы абалын изилденет.

Эркиндик Кыргызстандагы корком маданий процесстерге, анын ичинде сүрөт искуствосуна оң жана терс корунушторду алып келди. Оң жагы – бириңчилен, мындай кыйын кырдаалда кыргыз искуствосу очуу, жоголуп кептестен тескерисинче, жаңыланып “Жаңы муунду” пайда кылды. 1990-жылдар мурунку социалдык, саясий жана корком тажрыйбага кайрадан ой жүгүртүү базасында пайда болгон жаңы изденүүлөрдүн, долбоорлордун жана чыгармачылык эргүүлөрдүн мезгили болуп калды. Ошол мезгилдерде жаш муундарды профессионалдашуусу, адеп-ахлак жана руханий жактан тарбияланышы озгочо маанигэ ээ болуп, 1991-жылы Кыргыз Эл сүрөтчүсү, Кыргыз эл баатыры, бедизчи, сүрөтчү, КСРБнин Лениндик сыйылыгынын лауреаты, Социалисттик эмгектин баатыры. Т.Садыковдун демилгеси менен Сүрөт Академиясы ачылды. УКСАда 1998-жылы живопись факультети ачылып, азыркы жаш бейне онорчулорун тарбиялат келүүдө. Экинчиден, чыныгы искуствону көздөгөн сүрөтчүлөр чыгармачылык эркиндик алышты. Байыркы тарых жана улуттук баалуулуктарга кончул бурула баштады. Живопись, графика, декоративдик дизайн оз кезегинде озун таптакыр башка формаларда көрсөтүп, синтездештирилип, бейне искуствосунун оригиналдуу тилинин пайда болушуна шарт түздү.

Терс жагы Кыргызстандын көз карандысыздыгынын алгачкы жылдары онор адамдары рыноктук мамилелердин катаал алкагында калып, коптогон сүрөтчүлөр маданий-социалдык абалга байланыштуу деградацияга учурал, мамлекет чыгармачылык процесске колдоо көрсөтө албагандыктан башка коммерциялык-салондук жолго түшүүгө аргасыз болушкан. Ошентсе да,

корком маданиятбызында живопись тажрыйбасыз элдин табитин ээрчибей, коммерциализациянын чөңгелинен чыгып, улуттук оноркана бийик салттарын сактап калды. Булар Р. Бухарметов “Кызыл жана кара мурч сатуучу” (1991), Д.Адашканова “Талаа гүлдору” (1994), К. Артыкаев, “Чабандар”, Сапар Торобеков, “Эне”, С.Торобеков “Сүймөнкүл Чокморов” (1999), Ж. Матаев “Келин” (2007), А.Омонов “Тоодогу айыл” (2010). ж.б.

Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдары мамлекеттik символдорду колдонгон романтикалык сюжеттер мурда бийлик жана эл тарабынаан кызыгуу менен кабыл алынган болчу. Бирок, сынчылар тараптан айтылган корком сыңдын таасирдүү пикиринен ал нерселер азайып, символдорду чыгармачылыкка орду менен колдонуу керектиги белгиленди.

Эмоционалдык, интеллектуалдык жана философиялык аң-сезимдүү түрдө «ботон» искуствону оз чыгармачылыгына колдонушат. Абстракцияны колдонуу, негизинен жергилүктүү маданияттардын салттуу баалуулуктарынан сырткары, оз индивидуалдуулугун ачык-айкын ачып көрсөтүүгө багытталган. Буларга С.Э. Кылычбековдун “Текче” (1990), К. Токтобековдун “Ала-качуу” (1990), К. Тургуновдун “Сыйкырду туу” (1999), А.К. Сейталиевдин “Өзгөрүү” (1998-2000), дагы жана башка чыгармаларды кошууга болот.

Кыргызстандын түштүк жергесиндеги сүрөтчүлөр да борбордогу сүрөтчүлөр менен тен тайлашип келет. Мисалы: Алтынбек Төрөгелдиевдин “Оштогу чай ичүү” (2002); Ырысбай Толонов “Өткоол” (2008); Ормон Идрисов “Май ыры”(2009); Салтанат Кайбылдаев “Ош-Париж-Бишкек жолу” (2011) ж.б. чыгармаларды атоого болот.

Ю. Шыгаев, С. Торобеков, Д. Нурагазиев, А. Байтереков республикада жана анын чет өлкөлөрдө сүрөтчү катары белгилүү болушту. Бул сүрөтчүлөр дайыма тайманбас жана оригиналдуу темаларды издел жана жаңылыктарды талыкпай сунуш кылган чеберлер сүрөтчүлөрдүн категориясына киришет. Алардын чыгармачылыгы элдик корком салттарды заманбап интерпретациялоо болуп саналат. Реалдуу негиздер сүрөтчүнү мезгилдин байланышын сезүү үчүн байыркы көчмөндөрдүн башка, ото шарттуу дүйнөсүнө кириүүгө үндөйт. Кээ бирлери аскадагы сүрөттордун (*Сайматуу-Таш петроглифтериндеги сюжеттерден*) сюжеттери анын сүрөтторундо кандаайдыр бир чагылдырууну таба алышты.

Кыргызстанда жаңы искуство салыштырмалуу арт рыноктогу атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн өздөштүрүүдо 1995-2000-жылдардын аралыгында гана пайда болду. 1999-жылы бириңчи жолу жалаң гана абстрактуу картиналардын топтому откөрүлдү. Эгерде заманбап искуство институттарынын иштоо формалары, заманбап критикалык теориянын методологиясы, урбанизм жана концептуалдык критиканы туура колдонуп, ошондой эле талдоо корком процесстерди жана корком тутумдарды өздөштүрүү, сүрттөөнүн жана козомолдоону үйрөнүү – маданият таануу

илиминде эн актуалдуу маселе экендигин белгилеп кетүүгө болот. Ал эми маданий-гуманитардык жана чыгармачылык шыктандыруу – искусствуу коммерциялаштыруунун азыркы терс тенденциясына карши туруга жардам берет. Мисалы: А.Байтереков “Шишкебек”, (1999); Д. Нургазиев “Атальшсыз”, (1999); А. Сейталиев “Бир да, эки да эмес”, (1999); Т. Асыранкулов “Атальшсыз”, Б. Каракеев, “Атальшсыз”.

2007-жылы борбор калаабыз Бишкекте откөн доорго көз чаптыруу, сүрүштүрүү, ой-жүгүрттүү максатта уюштурулган Биенале “Доор” (Эпоха) долбооруна катышкан сүрөтчүлөр, искусствуу ааламдашуу процесстерине карши тирөөч боло алат деп эсептешет. Алар учурдагы заманды так жана таамай объективдүү чагылдырып, злге сунушташкан. Долбоордо Кыргызстанда болуп откөн 1990-2005-жылдардагы окуяларга байланыштуу чыгармалар коюлган: куратор Г. Бекөнбаев; Э. Абдразаков “Мен озүм менен озүм”; А.Абыкалыков “СОРОС - Кыргызстан”; С.Аильчиев “Так”, инсталляция; Е.Бойков “Кийосакинин китеби” (2005); Э.Болжуров “Селкинчек”, (2005); К.Давлетов “Таң” живопись; У. Джапаров “Качуу” перформанс, (2005); Ж.Жакыпов “Терезе”, (2002); М. Жыргал “Мызырант”, “Экое”, (2006); Т.Огобаев “Плакат”, (2004 коллаж); В. Руппель “Кыргыз оймолору” (2007); Э.Салиев “Маймыл” (2002); С.Төрөбеков “Энелерге ариалат” (2005); Ф.Турсунов “Шоро байке”, К. А. Шкурпела “Музыкалык аспалтар” (2003 коллаж), Ю.Шыгаев “Bodi art”. Долбоордун катышуучулары менен чогуу аткарылган “Заманбап перформанс” (2007) ж.б.

Учурда Кыргызстандын сүрөт искусствоосу бардык тармакты бирдей еркүндөтүп, улуттук мектеп озун ар тараптан корсөтүп, озүнүн озгөчөлүгүн сактал калды. Жаңы искусствоонун түрлөрү: перформанс, инсталляция, зивайромен арт, сайис арт пайда боло баштады. Кыргыз сүрөтчүлөрү ар кандай багытта, искусствоонун түрдүү тармактарында эмгектенишет. Республиканын коркөм сүрөт искусствоонда живопись кыска мөөнөттүн ичинде, чагылгандай төздик менен чыгармачылыктын бардык түрлөрүн, жанрларын жана ыкмаларын камтыган озун гана мүнөздүү, оз жүзү бар деңгээлге чыгып, таанымал болуп калды.

КОРУТУНДУ

Натыйжада, жыйынтыктардын негизинде томонкудай корутунду чыгарылды:

1. Кыргыз живописинин актуалдуу маселелери жалпы адамзат маданий системасында сүрөт өнөрүнүн онгүшүшүн илимий талдоонун контекстинде кароо аркылуу аныкталат. Бул жаатта жазылган эмгектергө, дүйнөлүк масштабдагы жана Кыргызстандык изилдөөчүлөрүнүн эмгектери кирет.

2. Живопистин эволюциясын карап чыгуу менен анын теориялык негиздерине таянып, азыркы сүрөт искусствоонда постмодернизм-агымында чыгармачылыкка колдонгон ыкмалар (*тегиздиктүү, ачык түстөрдүү колдонуу, деконструкция, сезимиталдык, контрасттуу*) аныкталган.
3. Кыргызстандын аймагындағы Байыркы жана Орто қылым маданийтындағы сүрөт искусствоонун обөлгөлөрү (Ак-Чункур, Андрон жана Чуст коомуну керамикасы, Саймалуу-Таш ж.б. аска-таш сүрөттору, Айбанаттар стили, Балбал таштар, архитектуралык декоративдин жасалга, колдонмо көркөм онору ж.б.) кыргыз элинин руханий байлык жана маданий мурастары, кыргыз сүрөт искусствоонун түпкү баштатары болуп саналат. Республикадагы профессионалдык сүрөт искусствоонун калыптанышы, кыргыз жасалга-колдонмо искусствоонун жана орус живопись мектебинин негизинде социалисттик реализм нүгүнда өнүккөн.
4. Кайра куруу мэгилинде искусствоонун жаңы мүмкүнчүлүктөрүн оздоштуруү, чыгармачыл изденүү динамикасы башталган. Кыргыз живописи бул жылдары эки багытта, классикалык (*реализм, декоративдүү живопись*) жана постмодернизм (*сюрализм, кубизм, авангард, символизм*) багытында иштеген сүрөтчүлөр менен толукталды. Натыйжада, 1985-жылдары дүйнөлүк сүрөт искусствоонун багыттарын оздоштуруүнү гана эмес, улуттук элементтерди байланыштырган, чыгармачылык изденүү менен оздүк озгочолуугүн тапкан корүнүктүү “Жаңы толкун” сүрөтчүлөрү пайдалы болгон.
5. «Жаңы толкун» тобунун креативдүү ой жүгүртүп, ар дайым изденүү менен жүргөн сүрөтчүлөрү: Ж. Жакыпов, Т. Огобаев, Э. Токталиев, Э. Салиев, Т.Курманов, К. Давлетов жаңы ыкма аркылуу жогорку деңгээлдеги постмодернизмдин таза вариантын тартулашты.
6. Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгондон тартып, саясий-социалдык жана экономикалык абалдар чыгармачылык чойрого тийгизген оң таасири – чыныгы искусствоону көздөгөн сүрөтчүлөр чыгармачылык эркиндик алышты, тарых жана улуттук баалуулуктарга конүл бурула баштасы. Терс таасири – онор адамдары рыноктук мамилелерден улам, көнтөгөн сүрөтчүлөр маданий-социалдык абалга байланыштуу деградацияга учурал, кээ бирлери башка коммерциялык-салондук аймактарга оттүүгө аргасыз болушту.

Кыргызстанда азыркы сүрөт искусствоонда көптөгөн көркөм багыттар калыптанды (перформанс, инсталляция, коллаж, сайенс-арт). Ошол эле учурда, жаштар кайрадан реализм нүгүнда, элдик эпикалык чыгармаларга кайрылып жана элдин социалдык-саясий абалын ар түрдүү формаларда сүрөтторундо чагылдыра баштады.

Диссертациянын негизги жоболору томонку эмгектерде чагылдырылган:

1. Асилбекова В.М. Кыргыз этно стиль жашообузда жана маданийтыбызда [Текст] / В.М. Асилбекова // Известие, НАН КР №5. (144-бет.)

– Бишкек, 2019г. Кыргызстан.

2. Асилбекова В.М. Комплекс петроглифов Саймалы-Таш – уникальный памятник искусства мирового значения [Текст] / В.М. Асилбекова // Наука, образование и культура № 6 (50), Россия, 2020 г.с – 100, 108.

3. Асилбекова В.М. Кыргыз элинин маданиятындағы түстөрдүн мааниси жана колдонулушу [Текст] / В.М. Асилбекова // Вестник КГУ им. И.Арабаева № 3, Бишкек. 2020. 158 – 163 стр.

4. Асилбекова В.М. Кыргыз музыкасы менен сүрөт искуствосунун байланыштары [Текст] / В.М. Асилбекова // Интернет журнал ВАК КР № 4/ 2020, часть II.

5. Асилбекова В.М. Живопись кыргызских художников в период перестройки [Текст] / В.М. Асилбекова // Вестник науки и образования. Россия. (2021. № 6 (109). Часть 1 с-90-96.

6. Asilbekova V.M. [Text] / Asilbekova V.M.// International Conference on History and Culture.(США. Boston № INTsr-6137. 17.03.2021. С-24.

7. Асилбекова В.М. Кыргыз этно маданиятындағы сүрөт искуствосу менен элдик музыканың ортосундагы байланыштар [Текст] / В.М. Асилбекова // Вестник КГУ им. И.Арабаева. № 4. 2021г. 13 – 19 стр. Кыргызстан. Бишкек.

8. Асилбекова В.М. Кыргыз маданиятындағы неофольклеризм кубулушу [Текст] / В.М. Асилбекова // Вестник КГУ им. И.Арабаева № . 2022г. 191 – 196стр. Кыргызстан. Бишкек.

9. Асилбекова В.М. Изобразительное искусство как духовно-нравственного воспитания [Текст] / В.М. Асилбекова // Искусство и художественное образование в контексте межкультурного взаимодействия, (Казань, Россия. 22.10.2022. Сертификат).

10. Асилбекова В.М. Karakalpakların Geleneksel Müzik Enstrümentasyonu: Modern Koşullarda İşleyişi [Текст] / В.М. Асилбекова // IX. Uluslararası müzik ve dans kongresi özet kitabı 19 temmuz 2022. 20-25 Nisan 2022 / Türkiye, Kırıgızistan

11. Асилбекова В.М. Кыргыз сүрөт искуствосундагы жаңы толкуни [Текст] / В.М. Асилбекова // Наука и новые технологии. № 12 – Бишкек, 2022.

12. Асилбекова В.М. Народное декоративно-прикладное искусство как средство духовно-нравственного воспитания [Текст] / В.М. Асилбекова // журнал "Научный аспект" №1-2023 – Культура и искусство – Самара: Изд-во ООО «Аспект», 2023 . – Т1 . – 260 с.

13. Асилбекова В.М. Особенности художественно-эстетической культуры кыргызов в период династии караханидов [Текст] / В.М. Асилбекова // журнал "Научный аспект" №2-2023" - Культура и искусство № 2. 2023. – Самара: – 304 с.

14. Асилбекова В.М. Живопистеги тұс таануу [Текст] / В.М. Асилбекова // Учебник. МОН. Гриф. 2019г. 2-октября Бишкек 2023.

15. Асилбекова В.М. «Кыргыз корком сүрөт искуствосу әлемдүүлүк жана ааламдашту шартында» (№ 5 – Б., 2023)

Асилбекова Венера Мамановнанын “Кыргыз живописиндеги “Жаңы толкуни” маданияттын кубулушу катары” темасындагы 24.00.01 – маданияттын теориясы жана тарыхы маданият таануунун кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациянын

РЕЗЮМЕСИ

Ачыкч сөздөр: салт, кыргыз сүрөт искуствосу, живопись, профессиональное искусство, соцреализм, модернизм, постмодернизм, заманбап искусство, арт- практика.

Диссертациялык изилдоонун объектиси – Жаңы толкуни сүрөтчүлорунун живопись чыгармаларына анализ жасоо, предмети сүрөт искуствосуна таандык маданият жана искуство таануучулук маселелер, тарыхый этаптар, корком процесстер.

Изилдоонун максаты – теориялык жана методологиялык негиздерди пайдалануу аркылуу кыргыз живопис сүрөтчүлору “Жаңы толкундун” чыгармачылыгынын озгочолугун жана ага мүнөздүү белгилерин ачып берүү.

Изилдоонун методдору. Диссертацияда тарыхый-салыштырмалуу изилоо методу жана салыштырма-типологиялык метод колдонулган.

Иштин илимий жаңылышы. Диссертация тарыхый-маданий сенсациялык кубулуш катары “Жаңы толкундун” оригиналдуулугу проблемасына арналган биринчи культурологиялык изилде болуп саналат. Кыргыз сүрөт искуствосуна анын калыптануу жана онүгүү мезгилдерине карата ретроспективдүү баа берилди;

–тарыхый эволюцисында кыргыздардын сүрөт искуствосунун этиогенезисин жана онүгүшүнүн оболголорун иликтенди;

–кыргыздын маданий мурастарындағы корком онордун озгочолукторунун совет доорунда профессионалдык корком-сүрөт искуствосу менен айкалышусунун жемиши корсotулду;

–“Жаңы толкундун” пайда болушундагы салттуу жана авангардлык айымдардын айкалышы аныкталды;

–постмодернизмди аркалаган креактивдүү “Жаңы толкуни” тобунун чыгармачылык изденүүлору талданат;

–онордун бул түрүнүн мындан аркы перспективасына әлемдүүлүктүн тийгизген оң жана терс таасири (*профессионализм жана коммерциализация*) белгиленди.

Колдонуу боюнча сунуштар.. Изилдоонун материалдары сүрөт онорүнүн маданий койгойлорун аңдан ары онуктуро алат, ошондой эле заманбап сүрөтчүлордүн практикалык иши-аракеттерине да жардам берет. Диссертациянын материалдарын жана натыйжасын бейне искуствосу жана маданият таануу маселелерин илимий-изилдоочулук иштерде колдонуулушу толук ыктымал.

РЕЗЮМЕ

диссертации Асилбековой Венеры Мамановны на тему «Новая волна» как явления культуры в кыргызской живописи», представленной на соискание ученой степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 – теория и история культуры

Ключевые слова: традиция, кыргызское изобразительное искусство, живопись, соцреализм, модернизм, постмодернизм, современное искусство, арт-практика.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является анализ произведений художников «Новой волны». Предметом исследования выступают культурологические и искусствоведческие проблемы отечественного изобразительного искусства, его исторические этапы и художественные процессы.

Цель исследования. Выявление особенностей и характерных черт творчества художников «новой волны» в кыргызской живописи, посредством использования теоретических и методологических основ.

Методы исследования. В диссертации использованы историко-сравнительный и сравнительно-типологический методы исследования.

Научная новизна работы. Диссертация является первым культурологическим исследованием по проблеме своеобразия «Новой волны» в контексте национальной художественной культуры, которая рассмотрена как историко-культурное сенсационное явление. Формированию и развитию кыргызского изобразительного искусства дана ретроспективная оценка:

- исследованы этногенез и предпосылки развития изобразительного искусства кыргызов в их исторической эволюции;
- выявлено плодотворное сочетание художественных особенностей культурного наследия кыргызского народа с профессиональным изобразительным искусством советского периода;
- определены традиционные и авангардные течения «Новой волны»;
- анализируется постмодернистский опыт креативно-творческих исканий мастеров «Новой волны» в современном художественном процессе;
- отмечено положительное и отрицательное влияние независимости (профессионализма и коммерциализации) на реализацию творчества в будущем.

Сфера применения результатов исследования. Материалы исследования могут способствовать дальнейшему развитию культурных проблем изобразительного искусства, а также способствовать практической деятельности современных художников. Материалы и результаты диссертации могут быть использованы в научно-исследовательской работе по вопросам изобразительного искусства и культурологии.

SUMMARY

dissertation of Asilbekov Venera Mamanovnana on the topic "New Wave" as a phenomenon of culture in Kyrgyz painting, submitted for the degree of candidate of cultural studies in the specialty 24.00.01 - theory and history of culture.

Key words: tradition, Kyrgyz fine art, painting, social realism, modernism, postmodernism, contemporary art, art practice.

Object and subject of research. The object of the study is the analysis of the works of artists of the "New Wave". The subject of the study is the cultural and art history problems of Russian fine art, its historical stages and artistic processes.

The purpose of the study. Identification of the features and characteristic features of the creativity of the "New wave" artists in Kyrgyz painting, through the use of theoretical and methodological foundations.

Research methods. The thesis uses historical-comparative and comparative-typological research methods.

Scientific novelty of the work. The dissertation is the first culturological research on the problem of the uniqueness of the "New Wave" in the context of national artistic culture, which is considered as a historical and cultural sensational phenomenon. A retrospective assessment is given to the formation and development of Kyrgyz fine art:

- the ethnogenesis and prerequisites for the development of Kyrgyz fine art in their historical evolution are investigated;
- a fruitful combination of artistic features of the cultural heritage of the Kyrgyz people with professional fine art of the Soviet period has been revealed;
- the traditional and avant-garde currents of the "New Wave" are identified;
- the postmodern experience of creative and creative searches of the masters of the "New Wave" in the modern artistic process is analyzed;
- the positive and negative impact of independence (professionalism and commercialization) on the realization of creativity in the future is noted.

Scope of application of the research results. The research materials can contribute to the further development of cultural problems of fine art, as well as contribute to the practical activities of contemporary artists. The materials and results of the dissertation can be used in research work on fine arts and cultural studies.

Чесеми 60x84 1/16.
Келомуу 3 б.т. Кағаз оғсет.
Оғсеттүү басуу. Нұскасы 100.

ЖИ «Сарыбаев Т.Т.»
Бишкек ш., Манас к., 101
т. 0 708 058 368

